

2026-ЖЫЛДЫН 31-МАЙЫНА (кошун) КАРАТА КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ

(КР сомунун миндик чени менен)

АКТИВДЕР	2026 ж. 31-майына (ФОЭСке ылайык)	2025 ж. 31-майына (ФОЭСке ылайык)	2025 ж. 31 декабрына (ФОЭСке ылайык)
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	2 067 767	2 187 225	3 986 219
Банктардагы каражаттар	697 814	929 438	832 161
Кардарларга берилген насыялар	11 666 528	8 121 562	9 925 623
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(550 645)	(282 874)	(381 081)
Нетто-кардарларга берилген насыялар	11 115 883	7 838 688	9 544 542
Баалуу кагаздарга инвестициялар	1 003 437	266 260	328 409
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер	26 235	123 742	-
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 513 912	1 519 537	1 556 440
Колдонуу укугу формасындагы активдери	75 471	54 049	88 022
Сатууга багытталган активдер	4 058	2 956	5 526
Башка активдер	324 175	335 002	492 732
БАРДЫК АКТИВДЕР	16 828 751	13 256 897	16 834 051
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:			
Кардарлардын каражаттары	11 607 976	9 298 068	11 365 218
Банктардын жана финансылык уюмдардын каражаттары	173 428	195 796	130 637
Тартылып келинген башка каражаттар	1 512 553	836 486	1 595 597
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	76 921	77 040	75 039
Субординацияланган облигациялар	204 600	-	-
Ижара милдеттенмелери	80 922	58 858	92 329
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	26 258	125 024	-
Кийинкиге калтырылган киреше боюнча милдеттенме	38 243	34 492	34 180
Башка милдеттенмелер	739 342	513 551	1 223 477
	14 460 243	11 139 315	14 516 477
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	2 120 414	1 585 698	2 120 414
Кошумча төлөнгөн капитал	65 000		60 000
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (жана башка чыгаша)	183 094	531 884	137 160
	2 368 508	2 117 582	2 317 574
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР БАРДЫГЫ БОЛУП	16 828 751	13 256 897	16 834 051

Башкармалыктын башкасы

Омуралиев Т.Э.

Башкы эсепчи

Кемел кызы А.



"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй 92 көч. 6-кабат


**2026-ЖЫЛДЫН 31-МАЙЫНА (КОШУП) ЖЫЙЫНТЫКТАЛУУЧУ
КИРЕШЕЛЕРДИН ЖЫЙЫНДЫСЫНЫН 5 АЙЛЫК ОТЧЕТУ**

(КР сомунун миндик чени менен)

	2026-жылдын 31-майына жыйынтыкталуучу 5 айга (ФОЭСке ылайык)	2025-жылдын 31-майына жыйынтыкталуучу у 5 айга (ФОЭСке ылайык)
Пайыздык кирешелер	1 155 753	751 670
Пайыздык чыгашалар	(517 734)	(366 164)
УСТӨК ПАЙЫЗ ЭСЕПТЕЛҮҮЧҮ АКТИВДЕРДИН БААСЫ ТҮШКӨН ЖАГДАЙ ҮЧҮН РЕЗЕРВДЕР ТҮЗҮЛГӨНГӨ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	638 018	385 506
Устөк пайыздар эсептелүүчү активдердин баасы түшкөн учурлар үчүн резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)	(169 425)	(23 366)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	468 593	362 140
Комиссиялык кирешелер	244 747	168 102
Комиссиялык чыгашалар	(285 182)	(110 365)
Своп операцияларынан таза киреше	-	98
Чет элдик валюталарда жүргүзүлгөн операциялар боюнча таза киреше	262 451	350 919
Баасы түшкөн учурлар үчүн резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)	5 641	16 669
Башка кирешелер	7 797	13 547
ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР	235 454	438 970
Операциялык чыгымдар	(645 815)	(711 173)
САЛЫК АЛЫНГАНГА ЧЕЙИНКИ КИРЕШЕ/(ЧЫГАША)	58 233	89 937
Киреше салыгы	(12 298)	(22 232)
ЖЫЛДЫК ПАЙДА/(ЖОГОТУУ)	45 935	67 705
Башка жалпы кирешелер:	-	-
Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде бааланган баалуу кагаздардын турукташкан баасынын өзгөрүүсү	-	-
Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде бааланган баалуу кагаздардын турукташкан баасынын өзгөрүүсү	-	-
ЖАЛПЫ КИРЕШЕНИН БААЛЫГЫ	45 935	67 705

Башкармалыктын Төрага

Башкы эсепчи



Омуралиев Т.Э.

Кемел кызы А.


ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"

Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

2026-ЖЫЛДЫН 31-МАЙЫНА КАРАТА (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО
ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан жогору эмес	2,5%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	20 пайыздан жогору эмес	2,1%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан жогору эмес	1,6%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	20 пайыздан жогору эмес	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	14,9%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	13,5%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	12,8%
Лeverаждын коэффициент (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	10,6%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	60,0%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чондугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан жогору эмес	-
Банктын капитанынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	17,4%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкармалыктын Төрапасы



Башкы эсепчи

Омуралиев Т.Э.

Кемел кызы А.